

жырымдары патриархалдык-феодалдык мамилелердин жана көмөн турмуштун шарттарына байланыштуу келип чыккан.

Ата Мекенди душмандан коргоо жоокерлердин ыйык милдети болгон. Жоокерлер жоого аттанарда Ата Мекенин коргоого ант беришкен. Эл-жерди душмандан коргоо, каармандыкты көрсөтүү, чыккынчылыкты өтө жек көрүү боюнча ой-пикирлер көп сандаган макал-ылакаптарда, ангемелерде, поэмаларда чагылдырылган. Элдик баатырларды терең урматтоо кыргыз элинин эзелтеден берки салты болуп келген.

113. Окуп которгула. Мазмунун түшүнгүле. Сарык оорусунан сактана билгиле!

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Гепатит - заразное заболевание. Его вызывают вирусы. Их обозначают буквами латинского алфавита - А, В, С, Д, Е.

Гепатитами можно заразиться, употребляя немытые фрукты, овощи, ягоды, бахчевые культуры. Некипяченая вода также может служить источником заражения. Все виды гепатита поражают печень.

Признаками заболевания являются:

- слабость, усталость;
- тошнота, рвота;
- головная боль;
- пожелтение глазных яблок, ногтей.

Если появились один или несколько из этих признаков, то нужно срочно обратиться к врачу.

Уберечься от болезни можно, соблюдая правила личной гигиены. Нужно мыть руки, чистить зубы своей щеткой, следить за чистотой досуды, мыть овощи, фрукты, ягоды, кипятить воду. Если соблюдать эти правила, можно избежать заражения.

114. Текстти окуп, орус тилине которгула. Белгиленген сөздөрдү унгү, мүчөлөргө ажыраткыла.

НАРЫН

Нарын дарыясы - был Орто Азиядагы эң ири жана суусу мол дарыялардын бири. Ал чыгыштан батышты көздөй Кыргызстандын территориясы менен 700 километр аралыкка созулуп жатат. Ушул аралыктын ичинде жаратылып шарттары ар түрдүү болгон Жогорку Нарын, Орто Нарын, Тогузторо,

1949-жылы 9-ноябрда дүйнөдөн кайткан. Союз "Аларча" көрүстөнүнө коюлган.

- *бардар кишилердин колунда иштеген* · работал у зажиточных людей
корбай калган - потерял зрение
кыргыз өнөрпөздөрүнүн - деятелей кыргызской культуры

84. Ырды жаттагыла. Мазмунун түшүнгүлө.

АККАН СУУ

Жүрүп кетсе алтындай
Жаркыраган аккан суу.
Жылгадан түшсө обону,
Шылдыраган аккан суу.
Жээгине ар түрлүү
Гүл бураган аккан суу.
Кесек жатса эритип,
Майда кылган аккан суу.
Түрлүү элге белгилүү
Пайда кылган аккан суу.

Аяк-башын билбейсин,
Бирдей аккан аккан суу.
Чарчаганын, жылганын
Билбей кеткен аккан суу.
Эски болуп бир жери
Сүзүлбөгөн аккан суу.
Жүз жылдык жолго журсө да.
Үзүлбөгөн аккан суу.

Б. Алькулов

85. Сүйлөшүүгө көнүккүлө.

ЖАҢЫ КВАРТИРА

– Бул өтө ыңгайлуу квартира экен. Карабы, бул - зал, бул жакта турганы балдар бөлмөсү, бул - ашкана, бул - жуунчу бөлмө (ванная), бул болсо, даараткана.

– Балкону барбы?

– Ооба, бар.

– Ашканасычы?

– Ашкана кичирээк, бирок газ плита жана идиши-аяк койчу шкаф кенен батат.

– Залы кандай болду экен?

– Залы мына, кенен, жарык. Кийим койчу шкафтары, кител текчелери да бар.

86. Төмөнкү сөздөрдү пайдаланып, "Кыргыз тили сабагы" дегел чакан аңгеме түзгүлө.


1. **Зат атооч:** мугалим, окуучу, Лена, Зина, класс, доска, кител, саат, мектеп, терезе, гүл, дубал, парты, дептер, калем сап, шкаф ж. б.

§ 22. Үнсүздөрдүн окшошуп айтылышы (Ассимиляция)

Жанаша турган үнсүз тыбыштардын бири-бирине үндейшуп (артикуляциялык жактан жакындашып) айтылышы окшошуп деп аталат.

Үнсүздөр үн катышына кайрай каткалаңдашат же жумшарат.

Окшоштуктун түрлөрү (Виды ассимиляции)



1. Сөз ортосундагы окшошуу.

Мисалы: Айтылышы
жазгелди
агалтын
омбеш
ассүйлө
үшсом

Жазылышы
жаз келди
ак алтын
он беш
аз сүйле
үч сом

2. Мүчөлөрдөгү окшошуу.

Мисалы:

А. Ким? эмне? Эне, кат, завод.

И. Кимдин? эмненин? Эненин, каттын, заводдун.

Б. Кимге? эмнеге? Энеге, катка, заводго.

Созвучие при произношении рядом стоящих гласных звуков по артикуляции называется ассимиляцией.

Согласные звуки при участии голоса оглушаются или озвончаются.

Мисалы: айыл-даш-тар-ы-быйз-га (а, ы)
жер-деш-тер-и-биз-ге (е, и)
жол-дош-тор-у-буз-га (о, у)
сүрөт-чу-лэр-ү-бүз-гө (ө, ү)

Например:

айыл-даш-тар-ы-быйз-га (к нашим односельчанам);
жер-деш-тер-и-биз-ге (к нашим землякам);
жол-дош-тор-у-буз-га (к нашим друзьям);
сүрөт-чу-лэр-ү-бүз-гө (к нашим художникам).

Ал эми бир сөз ичинде жана уңгу, мүчөлөрүндө жоон эриндүү (ү) тыбышынан кийин, жоон эриңиз (а) тыбышынын келишин *толук эмес үндөштүк* (*толук эмес сингармонизм*) дейбиз.

В кыргызском языке в некоторых словах после твердого губного звука (ү) пишется и произносится твердый негубной звук (а). Это фонетическое явление называется *неполное созвучие* (*неполный сингармонизм*).

Мисалы:

- а) улак, улан, кулак, булак, бубак;
- б) окуу-чу-лар, угуу-чу-лар, токуу-чу-лар, сугат-чи-лар;
- в) барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдүн жекелик, көптүк сандагы сөздөрүндө кездешет.

Б. ж. окуучу-га, окуучу-лар-га;

Ж. ж. окуучу-да, окуучу-лар-да;

Ч. ж. окуучу-дан, окуучу-лар-дан.

Например:

- а) улак (козленок), кулак (ухо), бубак (иней);
- б) окуучулар (ученики), угуучулар (слушатели), сугатчы-лар (поливальщики);
- в) присоединение к корню суффиксов дательного (батыш), местного (жатыш), исходного (чыгыш) падежей:

Б. ж. окуучу-га, окуучу-лар-га
(к ученику, к ученикам);

Ж. ж. окуучу-да, окуучу-лар-да
(у ученика, у учеников);

Ч. ж. окуучу-дан, окуучу-лар-дан
(от ученика, от учеников).

Үлгү: *Айтылышы:*
дечүлөн

Жазылышы:
дечү элең

108. Төмөнкү сөздөрдү кыргыз тилине которуп, фонетикалык талдоо жүргүзүле.

| | |
|-----------------|------------------|
| Манас: <i>M</i> | - меч |
| <i>a</i> | - аллах |
| <i>n</i> | - небо |
| <i>a</i> | - аллах |
| <i>c</i> | - справедливость |

Үлгү: *кылыш*

| | |
|----------|------------------------------|
| <i>k</i> | - каткалаң, жарылма, артчыл |
| <i>y</i> | - жоон, эринсиз, кууш, кыска |
| <i>l</i> | - уян, капиталчыл, уччул |
| <i>ы</i> | - жоон, эринсиз, кууш, кыска |
| <i>ч</i> | - каткалаң, шуулдама, уччул |

109. Текстти окугула. Которгула. Тексттеги эки сөз аралыгында үндүүлөрдүн түшүп айтылышын үлгүге карап жазыла.

ЖОЛДОШЧУЛУК КЫЙЫНЧЫЛЫКТА БИЛИНЕТ

Бир күнү Тыйынчыкан жыгачтан жыгачка секирип жүрүп, тайып кетип, сазга жыгылып түшөт. Канчалык аракет кылса да, саздан чыга албайт. Байкүш Тыйын чыгын баткакка батып, чыга албай ыйлап, жардам чакырат.

Тыйынчыкандын саздан чыга албай тыбырчылап жатканын Күкүк көрүп:

- Ай ай, ай! Кандай жаман саз эле! Бул биздин токойго кайдан пайда болгон? Ошого Тыйынчыкандын түшүп калганын карачы! - деп бутакка отуруп алып, сазды тилдей баштайт.

Чууну угуп Тоңкулдак учуп келет да, тумшугу менен бир бутакты тиштеп алып, Тыйынчыканга сунуп, аны баткактан сууруп чыгат...

Силкинип, тазаланып алып, Күкүккө кайрылып мындей дейт:

- Жолдошуң кырсыкка учураганда жардам бериш керек. Ал эми сазды кийин тилдесен да болот...

B. Росин

● *тайып кетип* - посколькунувшись
сазга жыгылып түшөт — упал в болото
чууну угуп — услышав шум

89. Алфавит тартибине салганда төмөнкүдөй эки-экиден берилген сөздөрдүн кайсынысы мурда, кайсынысы кийин келе турганын аныктагыла.

тилектеш - тилектен
саякат - саясат
акын - акыл
сүйүн - сүйүнүч
жумуш - жумша

оюн - ойно
жардамчы - жардамдаш
кубаныч - кубандыр
азамат - адамзат
пароход - паровоз

Үлгү: азамат - адамзат: адамзат - азамат ж. б.

Жомокту окугула. Которгула. Жомок айттууга көнүккүле.

МҮЙҮЗДҮҮ БУГУ-ЭНЕ

Илгери-илгери кыргыз журту Энесай деген өзөндүн боюнда жашашкан экен. Ал дайра Сибирь деген жерден агат. Азыр аны Енисей дешет.

Ал кезде Энесайдын боюнда кырк уруу эл жашап турган. Күндердүн биринде жоо кыргыз уруусуна капилеттен кол салат. Элдин баары кыргынга учурайт. Кыргыз уруусунан тириү жан калбайт. Ошол мезгилде токойдон бир бала, бир кыз чыгат. Ал экөө эртең менен токойго ойнот кетишикен...

Үолгуган чаң менен кошо чуркап, балдар жоо артынан жөнөштөт. Жоо эми балдардын сөзүнөн кыргыз тилин баамдал, бул экөө кырылган кыргыз тукуму экенин билди. Балдарды ханга алыш барышты. Хан Майрык-Чаар жезкемпирди чакырып: "Бул экөөнү токойго алыш барып жок кылгын! Экинчи "кыргыз" деген сөздү кулагым укпасын, түбөлүк аты очсун!" - дейт. Майрык-Чаар жезкемпир тоолордон, токойлордон өтүп, азыркы Энесайдын жээгине келип, эки баланы сууга турткөнү жатканда Бугу-Эне наристелерди сурал алыптыр. Балдарды Ысыккөлгө жеткирип: "Мына ушул жер сilerге мекен болот" - деген экен.

● *капилеттен кол салат* - напали изподтишка
тириү жан калбайт - не осталось ни одной души
уюлгуган чаң менен кошо — вместе со взметнувшейся пылью
түбөлүк аты очсун — чтобы имя навечно погасло
наристелерди сурал алыптыр - выпросила младенцев
сilerге мекен болот - будят вашей родиной

Шербаковдун, живописчи С. Акылбековдун, СССРдин эл артиси Д. Күйүкованын портреттерин чеккен.

Эл ақыны Т. Сатылгановго арналған композициялары да кызықтуу. Алардын ичинде: "Токтогул сүргүндө", "Токтогулдуң музыковед Затаевич менен жолугушуусу", "Токтогулдуң энеси менен жолугушуусу" бар. Т. Садыковдун кыргыз сүрөт искуствоосуна сиңирген эмгеги жогору бааланып, жогоруда айтылган сый-урматка ээ болду.

! Билип алғыла.

БОРБОРУБУЗДАГЫ МАДАНИЙ ЭСТЕЛИКТЕР

"Революциянын каармандарына", "Жеңиш аяны", "У. Салиеваннын портрети" (1973-ж., гранит), "СССРдин эл артиси М. Рыскулов Король Лирдин ролунда" (1974-ж., гранит), "Академик М. Адышевдин портрети" (1977-ж., мрамор), "Эл достуғу" эстелиги, Т. Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясынын алдынчагы аянтта тургузулган "Манас" комплекси, "Революциянын каармандарына", "Жеңиш" эстелиги.

§ 21. Эки сөз аралыгында үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылыши жана алардын жазылыши өзгөчөлүктөрү (Особенности в произношении и правописании гласных звуков словосочетаниях)

Жанаша айтылган эки сөздүн бирөө үндүү менен аяктап, экинчиши да үндүү менен башталган болсо, ошол эки сөз арасында катар келген эки үндүү тыбыштын бирөө түшүрүлүп айтылыши мүмкүн. Бирок мындай өзгөчөлүк оозеки айтылышта гана учурайт, жазууда ал үндүү тыбыш толук сактала берет.

Если в словосочетаниях конечный звук первого слова и начальный звук следующего слова являются гласными, то при этом один из гласных звуков не произносится, но на письме обозначается.

§ 18. Бир сөз ичинде үндүүлөрдүн үндөшүүлөрү (Гармония гласных в слове)

| | |
|-----------------|-----------------|
| окуу – учеба | сүрөт – картина |
| кызмат – служба | комуз – комуз |
| эсеп – счет | өтүк – сапог |
| жазуу – письмо | кечүү – брод |

Үнгү, мүчөдөгү үндүүлөрдүн үндөштүгү (Созвучие при словообразовании и словоизменении)

Кесипти билдириүүчү (-чи) мүчөсү:

| |
|-----------------------------------|
| кызмат + чы = кызматчы - служащий |
| эсеп + чы = эсепчи - счетовод |
| жазуу + чы = жазуучу - писатель |
| сүрөт + чы = сүрөтчү - художник |
| комуз + чы = комузчу - комузист |
| өтүк + чы = өтүкчү - сапожник |

Отүнүчтү билдириүүчү (-чи) мүчөсү:

| |
|--|
| оку + чы = окучу - читай, пожалуйста |
| жаз + чы = жазчы - пиши, пожалуйста |
| бер + чы = берчи - дай, пожалуйста |
| кел + чы = келчи - приходи, пожалуйста |
| кир + чы = кирчи - заходи, пожалуйста |
| өт + чы = өтчү - проходи, пожалуйста |
| отур + чы = отурчу - сядь, пожалуйста |

93. Сүйлөмдердүү көтөргүла, (-чи) мүчөсүнүн маанисин түшүндүргүлө.

Алмаз, закрой, пожалуйста, окно! Саша, закрой, пожалуйста, дверь! Ребята, успокойтесь! Начнем занятие. Нурия Жаркымбаевна, можно зайти? Зууркан Төлөгөновна, можно выйти? Ребята, запишите, пожалуйста, домашнее задание.

94. Ырды жаттагыла. Бир сөз ичиндеги толук жана үндөштүккө көнүл бургула.

Чурка, жүгүр, шаш,
Жалкоолуктан кач.
Кыйындыкты жең,
Билим кенин ач!

§ 20. Текст менен иштөө

104. Текстти окуп, которгула. Түшүнгөнүңердү орус тилинде айтып бергиле.

Кыргыздын профессионалдык хореография искусствоосуна негиз салган, аны дүйнөлүк деңгээлге көтөрүүгө өзүнүн бүт өмүрүн арнаган, залкар өнерлүү адамдарбызыдын жаркыраган Чолпон жылдызы - Бұбұсара Бейшеналиева.

Эженин чыгармачылыгы жөнүндө айтканда, эң биринчи "Чолпон" балет-спектаклиндеги ал түзгөн сыйкырчы Айдайлын образы эске түшөт.

Эжебиздин бийчилик өнөрүндө бир чыгармачылык апофеоз болгону белгилүү. "Чолпон" балет-спектакли боюнча тартылган фильм-балет учурунда дүйнөнүн жүзден ашуун өлкөлөрүндө көрсөтүлүп, ал дайым дүркүрөген кол чабуулар менен коштолгон.

Ал эми өзүбүздүн кыргыз элинин эсинде Бұбұсара эжебиз көбүнчө "Манас" эпосундагы ак куунун кебин кийип учкан Айчүрөк сяктуу элестетилип калды. XX кылымдын кайталангыс таланты Бұбұсара Бейшеналиева өмүрүнүн соңку жылдары "Мен сахнада жашадым", - деп айткан экен. Себеби, анын өмүр бою аткан таны да, баткан күнү да сахнада болгон. Бұбұсара эжебиз сахнада гана жашаган жоқ, ал миндерен адамдардын жүрөгүндө да жашап жатат.

Ал 1926-жылы Аламудун районундагы Тащдөбө кыштагында туулган. 1973-жылы жарык дүйнө менен кош айтышты.

105. Төмөнкү текстти көчүрүп жазып, унгу, мүчөгө ажыратыла. Мазмунун түшүнгүле.

Кезинде асылзаада Бұбұсара эжебиз эл чогулган бир чоң жыйындан кийин көпчүлүктүн көзүнчө калкыбызыдын дагы бир данктуу искуство ишмери, замандашы Тургунбай Садыковго кайрылып: "Менин айкелимди качан чегесиң, кийин кеч болуп калат", - деп кабатыр болуп эскерткен экен. "Ошондон тартып Бұбұсаранын канаттуу күштай талпынган күдүреттүү талантый, айжаркын аруу элесин, ыманы ысык адамдык мээримин кантип кармап, кантип чагылдырсам деп өзгече толкундап, өзүмчө түйшөлө баштадым", - деп эскерет Тургунбай агайыбыз.

Тарыхта кыргыздар IX-X кылымдын ортосунда ири мамлекет болуп турғандыгы айтылат. Ушул мезгилде кыргыздардын маданияты бир кыйла жогорулайт. Бул учурда алардын соодасатыгы күчтүү болуп, өздөрүнүн жазуусу болгон. Академик Бартольд кыргыздардын IX-X кылымдын ортосундагы учурун кыргыздардын Улуу мамлекеттик доору деп атаган.

96. Ырды жаттал, обону менен ырдап жүргүлө. Толук үндөшкөн сездердүр көчүрүп жазып, унгу, мүчөгө ажыратыла.

КЫРГЫЗ КАЛКЫМ

Кемер кур, сайма өтүк, ак калпагын,
Кээ бирөө билбей жүрөт анын баркын.
Элиме белги берип тааныштырган
Кийминден кагылайын, кыргыз калкым,
кыргыз калкым.

Оозкомуз, кылкыяк, чоор үнүн уккам,
Комузун конгуроолуу үч кыл таккан.
Чер жазып, шер журсун кыргызым деп,
Айланам ақылындан ойлон тапкан,
кыргыз калкым,
кыргыз калкым.

Үйүнө конок келсе жүзү жарык
Кой сооп, конок кылмай ата салты.
Кызытып кымыз берип, май жедирген
Пейлинден айланайын, кыргыз калкым,
кыргыз калкым.

III. Эсенгулов

Ү л г ү: сай + ма, ак калпак + ың.

! Тамашаны окуп кой.

КӨП ЖАШООНУН СЫРЫ

Жүздөн ашып калган гавроволук адам тоодо кой-эчки жайып жүрсө, ага интервью алып үчүн бир журналист келет.

Ал эми жигитке бул кандай уят?!
 Жалыны өчкөн көздөрү
 Жер карады.
 – Жок! - Атасы таарынычтуу бакырды. -
 Мага күйөө бала болалбайсың!
 Жакындар ортосундагы түркөйлүк,
 Көлөкөдөгү душмандан жаман.

*M. Шаханов,
 "Цивилизацияны чаташтыруу"
 Которгон M. Өмүрзаков*

- 1. Бул окуя кайда болгон?
- 2. Кызга кандай жигит куда түшүп келди?
- 3. Жигит эмне үчүн эл алдында уят болду?
- 4. Эмне үчүн ал үйлөнбөй калды?

101. Берилген сөздөрдү кыргыз тилине которуп, төмөнкү схема боюнча фонетикалык талдоо жүргүзгүү: **красивый, сильный, смелый, гордый.**

102. Көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү улап жазыла.

Мени үйгө чейин узатып кой... Тигил эшикти жап..., бөлмө суук экен. Өзүндүн бир туугандарың жөнүндө айтып бер... Саат беште кел... болобу, кеч эмеспи? Кечиресиз, сизден бир нерсе сура... болобу? Тээтиги кызыл кездемени бериш коюнуз...

(со, -чу, -сун, -сын, -чи, -са, -се, -си, -чи, -сем, -син, -чи, -чи, -сын, -чу, -сум, -ко).

103. Сүйлөшүүге көнүккүлө. Айтылыштарды пайдаланыла.

- Жакын арада ... барбы (гастроном, дүр-дүнүйө дүкөнү, чарбалык дүкөн)?
- Дүкөн качан ачылат (жабылат)?
- Дем алуу маалы качан?
- Эркектер (аялдар) кийимин сатчу бөлүм кайда?
- Сиздерде ... жокпу?
- Көрсөтүп коёсузбу.
- Канча турат? (Баасы канча?)
- Сизге төлөйбүзбү же кассагабы?
- Баарын эле бир ороп бериңиз.
- Ыракмат.

- Музейлер көпшү?
- Албетте, аз эмес.
- Бизде тарых музейи, сүрөт музейи, Фрунзе музейи, зоология музейи, краитаануу музейи бар.
- Бизде эстеликтер, скульптуралык композициялар көп.
- Кооз бакчалар, гүлзарлар да аз эмес.

Сүйлөшүүнү уланткыла.

§ 19. Көнүгүү, машыгуу

99. Текстти окуп, которгула, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле.

Эл ичинде Келдибек бизге белгилүү жомокчулардын улусу болгондугу айтылат. Айтуучулугу, эң жогорку деңгээлде аткаруучулук чеберчиллиги жагынан да тенденциз жомокчу - Келдибек Карбоз уулу.

Келдибектин өмүрбаяны жана манасчылыгы муундан муунга аңыз болуп айтылып отуруп, биздин күнгө аптырылып жеткен.

Келдибек Чүй ерөөнүндөгү Желарыкта 1800-жылы туулуп, 1880-жылы Атбашыдагы Баткак деген жерде каза болгон.

Ал "Манас" айтып жатканда үй солкулдан, бороон жүрүп, чак түштө күүгүм түшүп, Манастын

чоролору минген тулпарлардын дүбүртү угулуп турчу экен. Келдибектин табыпчылык касиети да болгон, оорулууларды дарылаган дешет.

- *айтуучулугу* - его сказание
- тенденцизидиги* - его несравненность
- биздин күнгө аптырылып жеткен* - до наших дней дошло преувеличенно
- үй солкулдан* - дом сотрясался
- бороон жүрүп* - проходил ураган
- тулпарлардын дүбүртү угулуп* - был слышен топот боевых скакунов

100. Эки тилде окуп, кыргыз тилинде айтып бергиле.



НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СВАДЬБА
ИЗ-ЗА НЕЗНАНИЯ «МАНАСА»

В просторной белоснежной юртс
На берегу озера Иссыккуль,
Которым кыргызы гордятся века,
Красивому, сильному джигиту
Собрались сосватать красавицу –
Прекрасную, как это чистое озеро,
И попросили согласие отца,
А девушка в соседней юрте
С нетерпением ждала
Его благословения.
Люди же готовы к свадьбе:
В трех громадных казанах
Варилось мясо жеребенка
И семи жирных овец.

Рядом плескалась ребятня,
В теплых водах голубых.
Но озеро почему-то волновалось,
Посылая на берег
Короткие, кудрявые волны.
Джигит обладал множеством достоинств:
Был стрелком, бьющим без промаха,
Смелым и гордым, словно тигр,
Мастером слыл на все руки,
Словом, мечта любой девушки.

Выпив игристого, хмельного кумыса
И словно очнувшись от раздумья,
Отец красавицы Вдруг спросил:
– А знает ли он
хоть какой-нибудь отрывок из "Манас"!
В юрте установилась мертвая тишина.
А джигит - какой позор! –
Виновато опустил
Свой угасший взор.
– Нет! – Вскричал отец сердито, –
Не быть ему зятем!

Невежда среди близких –
Хуже затаенного врага.

М. Шаханов,
"Заблуждение цивилизации"

"МАНАСТЫ" БИЛБЕГЕНДИКТЕН,
БОЛБОЙ КАЛГАН ЎЙЛӨНҮҮ ТОЮ

Кыргыздардын кылымдардан сыймыгы,
Ысыккөлдүн жээгине тигилген,
Кардай аппак кенен бозүйдө,
Келбеттүү, күчтүү жигитке,
Чогулушту сулууга куда түшүшкө,
Так ушул көлдөй тунук татына.
Атасынын макулдугун сурашты,
А кыз болсо кошуна өргөөде,
Чыдамсыздык менен
Анын күттү батасын.
Элдер болсо тойго камынып,
Байталдын жана семиз
жети койдун этин,
Килейген уч казанга жатты бышырып.

Нар жакта балдар жүрдү суу чачышып,
Көгүлтүр көлдүн жылуу суусунда.
Бирок көл эмнегедир тынчсызданып,
Кыска, тармал толкундарын
Жээкке чачты.
Жигиттин бар эле көп наркы, баркы.
Атканынан жаңылбас мерген эле,
Арстан өндүү эр жүрөк сыймык күтүп,
Колдон көрүр төгүлгөн чебер болчу,
Ар бир кыздын көздөгөн тилегиндей.

Чыбырчыктап күчтөнгөн кымыз ичиp,
Отуруп терең ойдон ойгонгонсуп,
Сулунун атасы Капылет сурап калды:
– Аныңар "Манастан",
Жок дегенде бир үзүндү билет бекен?
Өргөөнү өлүү тынчтык аралады,

- Чоң ата, сиз койдун сүтүн көп ичесизби, же эчкиникинби?
 — Ээ, - дептир анда тиги карыя, - кайсынысы арзаныраак болсо, ошонусун ичем.

97. Текстти окуп, кара тамга менен белгиленген сөздөргө фонетикалык талдоо жүргүзгүлө (схеманын негизинде).

АК БАТА

Ак бата уйкаштык жагынан ырдай түзүлөт. Бул жагынан алсак ырдын бир түрү десек да болот. **Өспүрүм** балдарга берилген бата:

Манастай билектүү бол,
 Каныкейдей тилемкүү бол,
Алмамбеттей улуу бол,
 Айчүрөктөй сулуу бол,
 Бакайдай өмүр берсин,
 Эр Абыштын көңүлүн берсин.

Анкар

Үлгү: Манастай

М

а - жоон, эринсиз, кен, кыска

н

а - жоон, эринсиз, кен, кыска

с

т

а - жоон, эринсиз, кен, кыска

й

Билектүү

б

и - ичке, эринсиз, кууш, кыска

л

е - ичке, эринсиз, кууш, кыска

к

т



үү - ичке, эриндүү, кууш, созулма


98. Жагдай боюнча сүйлөшкүлө.

— Китеңканалар көпшү?

— Албетте, көп.

— Бизде К. Баялинов атындагы Мамлекеттик балдар (жаштар) китеңканасы, Улуттук чон китеңкана жана көп башка китеңканалар бар.





95. Текстти окуп, которгула. Түшүнүп айтып бергиле.

КЫРГЫЗ ЭЛИ

Кыргыздар жөнүндөгү эң биринчи маалымат қытайдын тарыхчысы Сыма Цяндин биздин эрага чейинки 99-жылы жазган "Тарыхый каттар" деген китебинде айтылган. Анда кыргыздар биздин эрага чейинки өзүндөсүнүн кылымда эле Гегүн (кыргыз) империясына бириккен, Сибирдеги Енисейдин баш жагында орношкон эл деп баяндалат.

Эжебиздин айкелин көргөндө Тургунбай агабыздын сөзү эске түшпөй койбийт.



А. Акаев

● асылзаада - благородная

менин айкелимди качан чегесиз - когда вы создадите мое изваяние
канаттуу күштүй талтынганд - взлетевший, словно птица
кудуреттүү талант - великий талант
айжарык аруу элес - светлый чистый образ
толкундат, түшшөлөө баштадым - волнуясь, начал переживать
Айчурек сяяктую - подобно Айчурек
элестетилип калды - запомнилась, осталась в памяти
мен сахада жасадым - я жила на сцене
аткан таңы да, баткан күнү да - от зари до зари

- ? 1. Бүбусара Бейшеналиева ким болгон?
- 2. Анын кандай элестерин билесинер?
- 3. Эмнэ үчүн аны жылдызга теңейбиз?
- 4. Кыргыз элинин эсинде кандай сакталат?
- 5. Өмүрүнүн соңку жылдарында ал эмне деген?
- 6. Анын эстелигин көргөнсүнөрбү? Ал кайда?

106. Текстти окуп, которгула. Түшүнгөнүнерду дептериңерге жазгыла.

ТАШКА ЖАН КИРГИЗЕН АДАМ

Кыргыздын таланттуу скульптору, Кыргыз ССР эл сүрөтчүсү, Кыргыз Республикасынын Баатыры Тургунбай Садыков Ош облусундагы Баткен районунун Говсурар кыштагында 1935-жылы 4-сентябрда туулган.

Бала кезинен эле сүрөтчү болууну эңсеген. Ал орто мектепти бүтүп, Москва шаарындагы Жогорку сүрөт окуу жайын (мурунку Строганов атындагы) бүтүргөн.

Т. Садыковдун чыгармачылыгындагы башкы максаты - адамдын рухий бай дүйнөсүн ачуу. Мына ушул жагдай анын портреттик жанрга кызыгуусун аныктайт. Анын эң биринчи эмгеги Социалисттик Эмгектин Баатыры, атактуу чабан Телегей Сагынбаевын портрети эле.

Ошентип, анын артынан башкалары пайда болду. Аны кыргыз эмгекчилери, актерлор, сүрөтчүлөр, артистер, окумуштуулар сүрөткерди айрыкча кызыктырат. 60-жылдардын аягына чейин эле ал СССРдин эл сүрөтчүсү Г. Айтисевдин, академик Д. М.

- ? 1. Бул жомок кайсы жазуучунун чыгармасынан?
 2. Кыргыздардын келип чыгышы жөнүндө дагы кандай жомок билесинер?

91. Диалогдорду ролдоштуруп окуп, ат койгула. Бир сөз ичиндеги үндүүлөрдүн үндөштүктөрүн тапкыла.

Балдарды сууга түрткөнү жатканда:

– Ашыкпа, ақылман эне, күнөөсүз балдарды өлтүрбө! - деген үн угулду. Майрык-Чаар жезкемпир карап калды. Жанында Бугу-Эне турат.

– Адамча сүйлөгөн сен кимсиң? Сага эмне керек? - деди Майрык-Чаар жезкемпир.

– Мен Бугу-Эне боломун. Мага ушул эки баланы бер, -деди Бугу-Эне.

– Буларды эмне кыласың?

– Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издең жүрөм. Бул балдарды бағып алам.

– Кантейин болуптур. Бирок бул жерден тез кет. Бугу-Эне кыз менен балага айтты:

– Балдарым, эми мына мен силердин энендермин. Мен силерди ак кардуу Алатоосу бар, ортосунда көлү бар жерге алып барам.

Акыры Бугу-Эне балдарын Ысыккелгө жеткирди. Балдар таң калышты. Тегеректе курчаган ак карлуу Алатоо, боорунда чер токой, ортодо мөлтүрөгөн көл.

– Мына, ушул жер силерге мекен болот. Тукумунар көбейсүн. Укса кулакка мукам, сүйлөсө тилге жатык алыштан ала келген тилиңерди укум-тукумунар унутпасын, эне тилинде эл-жерин даңазалап ырдал журсүн.

Ошентип, кырылган кыргыздан калган уул бала менен кыз бала Ысыккөлдү мекендеп калган экен.

- ашыкпа, ақылман эне - не спеши, мудрая матъ
 күнөөсүз балдарды өлтүрбө - не убивай невинных детей
 эгиз музоомду - моих близнецов
 тилиңерди укум-тукумунар унутпасын - пусть род ваш не забывает свой язык
 эне тилинде эл-жерин даңазалап ырдоо - на родном языке воспевать родину

92. Диалогдун негизинде жомокту сахналаштырып аткарғыла.

*Мисалы:
 Айтылышы:*

бололек
 жеталбайт
 туралбайт
 экүй
 каруй
 өтталбайт
 алалбайт
 дечүлең
 сарат
 торат
 карат
 сараплат
 алтай
 алалек
 айтталбайт

Жазылышы:
 боло элек (не исполнилось)
 жете албайт (не достигнет)
 туралбайт (не сможет встать)
 эки үй (два дома)
 кара уй (черная корова)
 ете албайт (не пройдет)
 ала албайт (не возьмет)
 дечү элең (всегда говорил)
 сары ат (рыжий конь)
 тору ат (вороной)
 кара ат (черный конь)
 сэры ала ат (рыжеватый конь)
 алты ай (шесть месяцев)
 ала элек (не получил)
 айта албайт (не сможет сказать)

107. Төмөнкү ырларды көркөм окуп, тилиңерди жаткытыргыла. Кашаага алынган сөздөрдү кашаадан чыгарып, жазып чыккыла. Анда кайсы үндүү тыбыш эмне себептен түшүрүлүп айтылгандыгын көрсөткүле.

1. Ак калпак кыргыз эл журтум
 Аман жүрсүн (дечүлең).
 Алты сан жыйын чогулса,
 Артыкча булбул (көркүлең).
 Ағын суудай ташыган,
 Алтын сөздүн (кенчилең).
 Алыска наамың угулуп,
 Алайдан ырчы (келчүлең).

Жоомарт Бекенбаев

2. Экөөгө бирөө (баталбайт),
 Аттууга жөө (жеталбайт).
 Туура жүргөн азамат
 Туугандан алыс (кеталбайт).
 Кайраттуунун алдынан
 Карши душман (өтталбайт).

Токтогул

3. Кечээ жаштык түтүн эле (жаналек),
 Жүзүм эле тамчы суусу (тамалек).
 Тагдыр кошуп, жолдош кылган турмушка,
 Тамашалуу бир топ, бир топ (балалек)

A. Осмонов

Бетон тиілден кирген сөздөрде да голук эмес үндештүк болот.

Мисалы: маданият, мугалим, диспут, совет, аэропорт, вокзал, суверенитет (независимость) и т. д.

Бетон тиілден кирген сөздөгүң үнгү, мұчолордун үндештүгүң сөздүң ақыркы мұуныңдагы үндүү тыбышка карата үндошот.

Мисалы:
маданият-туу-лук
мугалим-дер-и-биз-ди
диспут-тар-га
совет-тик ж.б.

87. Текстти окуп, мазмунун экі түлде айтып бергиле.

«Алфавит» жана «алиппе» деген еки сөз бир эле маанини билдирет. «Алфавит» грек алфавитинин «альфа» жана «бета» деген бириңчи еки тамгасынан алынган. Бул еки тамганын атын бир аз өзөртүп жазуудан «алфавит» деген сөз пайда болгон. Орус тилиндеги «азбука» деген сөз да славян алфавитиндеги «аз» жана «буки» деген башкы еки тамгадан алынган. Ошол еки тамганын атынан «азбука» болуп аталаип калған.

Ошондой эле «алиппе» деген сөз да араб алфавитинин «алиф» жана «бә» деген еки тамгасынан алынган.

88. Төмөнкү сөздөрдү алфавит тартибинде көчүргүлө.

а) Карасаев, Горский, Аалы, Абай, Шабдан, Балбай Уметалиев, Лермонтов, Айбек, Тыныстанов, Арабаев, Курманжан датка, Кайназарова, Орузбаева, Юдахин, Шаханов, Айоатов, Байтемиров, Абылгасымова, Батманов, Байтик, Есекин, Фадеев, Голстой, Мамытов, Кожомбердиев, Акаев, Баласагын, Назаралиев, Давлетов, Рыскулов, Турсунбаева, Бұбұсара, Токтогул, Абдылас; Тоголок Молдо, Барпы, Келдибек,

б) тарых, биология, сүрөт, математика, музыка, дәнс-тарбия, ийрим, химия, физика, англий тили, кыргыз тили, орус тили, әмбекке үйрөтүү, коомтаануу, этика, чеченникке үйрөтүү, география, Кыргызстандын тарыхы.

В заимствованных словах и словоизменениях наблюдается неполное созвучие.

Например: маданият (культура), совет, аэропорт, вокзал, суверенитет (независимость) и т. д.

Это неполное созвучие зависит от гласных звуков в последнем слоге слов.

Например:
маданият-туу-лук (культурность)
мугалим-ғе (к учителю)
совет-тик (советский)
аэропорт-ко (аэропорту)
и т. д.

Улгү: Айттылыши: Жазылыши:
чыгалбайт чыга албайт (не выберется)

110. Текстти окуп, которгула, мазмунун айтып бергиле.

ЖАРАТЫЛЫШ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Айланана көз чаптырып көрчү. Ооба, сен күндин, асманды, булатту, жерди, есүмдүктөрдү, жаныбарларды көрсүң. Мына ушулардын баары - жаратылыш.

Күн, асман, булат, таштар, суу, жаан, кар - булар жансыз жаратылыш.

Есүмдүктөр, жаныбарлар, адам - булар жандуу жаратылыш. Канаттуулар да, айбандар да, кескелдириктер да, жыландар да, ташбакалар да, бакалар да, балыктар да, курт-кумурскалар да, курттар да жаныбарлар экенин эсиен чыгарба.

Жаратылыш - бул бىздин айланабыздагы өтө таң каларлык нерселер. Ар бир кадам сайын сен ошол таң каларлык нерселердин сырын ачууга мажбур болосуң. Алгачкы сапарынды жылдын ар кайсы мезгилиндеги жаратылыштын жашоотиричилигине байкоо жүргүзүүдөн баштайсың. Алдыда сени кызыктуу жана көңүлдүү жолугушуулар күтүп турат.

Жаратылыш - биздин эң жакын доссуз. Ал биздин жашоотиричилигиизге көректүү көп нерселерди берет.

Мына ошол себептен адамдар жаратылышты коргошот, анын байлыктарын арттыруу максатында көп әмгектенишет.

КСЭ

● **көз чаптыр - оглянись**
сыр — тайна, секрет

! **Билип алгыла!**

ДҮЙНӨДӨ КЫЗЫКТАР КӨП

1. Илимпоздор изилдешсе, эшек элүү, арстан отуз, карышкыр он үч, горилла алтымыш жыл жашайт экен.

2. Суу ичпей жашаган аюуну билесизби? Австралияда коала аюусу суу ичпейт, организм талап кылган сууну авкемент деген чөптү жегенде алат.

3. Грециядагы Анвар дарыясы суткасына өзүнүн нутун төрт жолу өзөртөт. 6 саатка чейин ал деңизди карай акса, 6 саат тескерисинче агат.

Дагы кандай кызыктарды билесинер?

2. **Сын атооч:** жакшы, эң сонун, кызыл, ак, ийкемдүү, сулуу, жагымдуу, кыска, кен, узун, өткүр, бүгүнкү, көңүлдүү ж. б.

3. **Сан атооч:** көп, аз, бир топ, беш, биринчилик.

4. **Ат атооч:** мен, сен, биз, ар ким,

5. **Этиш:** кирди, баштады, күлдү, сурады, сүйлөштү, жазды, саламдашты, жазабыз, сүйлөйт, жооп берет, берет, окутат, өтөт, тушундурет, үйрөтөт, көрөм, билгим келет, сүйлөй алам, билем, жазам ж. б.

Үлгү: Мугалим класска кирди. Сабак башталды.

Улагыла...

§ 17. Кыргыз тилинин үндөштүк закону (Закон сингармонизма)

Бир сөздөгү тыбыштардын бири-бирине таасир этип, бир кылка ыргакка ээ болушун жана үндүү тыбыштардын тилге жана эринге карата үндөшүп (окшошуп) айтылышын сингармонизм дейбиз.

В кыргызском языке образованием слов и словоизменением управляет закон **сингармонизма** — закон созвучия (гармонии) звуков основного слова и аффиксов.

В кыргызском языке слово может состоять из звуков, близких по качеству. При произношении кыргызских слов язык занимает соответствующую позицию для произнесения звуков, близких по качеству, и сохраняет эту позицию до конца произнесения слова (корня, суффикса, окончания).

Кыргыз тилинде бир соң ичинде жоон эринсиз (а, ы) же ичке эринсиз (э, и) же жоон эриндүү (о, у) же ичке эриндүү (ө, ү) тыбыштары гана айтылат. Бул фонетикалык корүпчүштү **толук үндоштүк** (толук сингармонизм) дейбиз.

В кыргызском языке все гласные звуки в одном слове должны быть либо только твердыми негубными (а, ы) или только мягкими негубными (э, и), либо только твердыми губными (о, у) или только мягкими губными (ө, ү). Это фонетическое явление называется **полным созвучием** (полный сингармонизм).

Т. Кимди? эмнени? Энени, катты, заводду.

Ж. Кимде? эмнеде? Энеде, катта, заводдо.

Ч. Кимден? эмнеден? Энеден, каттан, заводдон.

3. **Мисалы:** оку + ба = окуба (жумшаруу)
жаз + ба = жазба (жумшаруу)
отур + ба = отурба (жумшаруу)
кет + пе = кетпе (каткаландашуу)
ук + па = укпа (каткаландашуу)
шаш + па = шашпа (каткаландашуу)

Жагдай боюнча сүйлөшкүлө.

- Кызым, сасыктумоого каршы дары барбы? Мурунга тамызуучусу да керек.

- Баш оорунун дарысы бар. Антигриппинди анан жасап беребиз.

- Ал антигриппин суюк дарыбы?

- Жок, ал майда күкүм, кургак дары. Тамактан кийин үч маал ичесиз. Муну мурунга тамызыңыз.

- Муун оорунун дарысы барбы?

- Жыландын уусунан даярдалган май дары бар. Аны муундарга сыйпаса болот. Бул дарыңызга түштөн кийин келсөнiz болот.

- Жакшы калгыла.

● *мурунга тамызычы дары* - капли в нос

тамыз – капай

муун – сустав

сыйпоо - мазать, втиратъ

111. Көп чекитин ордуна тиепелүү жөндөмө мүчөсүн улагыла.

Биз, окуучулар, өзүбүздүн мектебибиз... чексиз сүйөбүз. Сурманын көп чыга турган жери биз... Кыргызстанда. Мен бир күнү ушул кепти Алиман... айттым. Азыр эле контора... үйүнө карай кеткен. Албетте, мындай иш... уланта берүү керек. Эмгекчил... наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Күн бүркөлдү да, бийик тоолор... ак булут каптады.

(-нын, -га, -ны, -го, -ду, -та, -да, -ти, -ди, -де, -ден, -дан, -дон, -тын)

112. Текстti окуп, унгу, мүчөгө ажыратыла. Көптүктү билдируүчү (-лар) мүчөсүнүн өзөрүшүн байкагыла.

Кыргыздардын элдик салттары жана үрп-адаттары үй-бүлөлүк, турмуш-тиричилик карым-катнаштары жана ырым-